

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

24-январь 2022-жыл № 9

Жалал-Абад ш.

Төрайым: А.Д.Доранова
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10
Катышкандар: 8

КҮН ТАРТИБИ:

1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча.
2. 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарган иштердин отчеттору боюнча

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова – КРнын Президентинин алдындагы улуттук мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан түзүлгөн комиссиянын графигине ылайык 2020-жылдын 19-январь күнү биздин университеттин иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү жөнүндө текшерүүсү болуп өттү. Текшерүүгө келген комиссиянын составы 5 кишиден турат, алар:

Текшерүүнүн негиги максаты жардам берүү болгону менен иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн мыкты деңгээлде көрсөтө албаганыбыз байкалды. Ал кемчиликтер, МТБнын иш пландары, аткарылган иштердин отчеттору, мамлекеттик тилди жайылтуу саясатына тиешелүү нормативдүү документтердин жоктугу, берилген тапшырмалар боюнча ар бир тармакка кулактандырып, иш кагаздарынын кээ бир кемчиликтерин оңдолбогондору жана белгиленген мезгилде комиссиянын кароосуна алып келүүлөрүнүн уюшулбаганы. Булардын баары эскертилип МТБнын башкы адиси Кубанычбек Бекболотович сизге айтылган эле, колго алышыңыз керек болчу. Эгерде ушул иштердин баары тиешелүү нукта жүргүзүлгөндө, бүгүнкү административдик кеңеште жакшы сөз укмакпыз...

Университеттеги иш кагаздарын тиешелүү талаптарга жооп бере тургандай кылып ырастоо үчүн, КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы тез аранын ичинде китепче кылып чыгарып, 2022-жылдын 28-январында боло турган окумуштуулар кеңешинде таратылуусу керектигин административдик кеңештинин чечиминде кабыл алынды. Андыктан тез аранын ичинде типтүү нускаманын тиркемелерин ирээттеп басмаканадан чыгаруу керек жана ошол типтүү нускамасынын университетке тиешелүү пункттарына таянып, университеттин тармактарынын тиешелүү иш кагаздарынын тиркемелерин тиркеп колдонмо даярдап, семинар уюштуруп өткөрүү керек.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Мамлекеттик тил бөлүмүнүн башкы адиси К.Б.Калчекеев – келген комиссия келе берет. Иштер жүрүп жатат, тармактарга, бөлүмдөргө кулактандыргамын. Болот бары. Иштерди жасайбыз... болуп жатпайбы....

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 1.1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча көмөктөшүү МТБнын кызматтык милдеттерин аткарылсын.

- 1.2. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы тез китепче кылып чыгаруу жана ошол типтүү нускамасынын университетке тиешелүү пункттарына таянып, университеттин тармактарынын тиешелүү иш кагаздарынын тиркемелерин тиркеп колдонмо даярдап, семинар уюштуруп өткөрүү МТБга жана жоопкерчилик бөлүмдүн башкы адиси К.Б.Калчекеевге жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова – 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарылган иштердин отчетторун даярдоо бардык бөлүмдөргө айтылган. Даярдасаңыздар көрсөтсөңүздөр.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, жетектөөчү адиси Ы.А.Шаимкулов МП врачы Н.Ибраимова, ЖК төрагасы А.Усенов – 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарылган иштердин отчетторунун жумушчу вариантын даярдап бүтүп калдык, бир сыйра текшерип талкуулап анан чыгарып папкаларга тиркейбиз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 2.1. 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарган иштердин отчетторун толуктоолор менен кабыл алынсын.

МТСИ проректор:



Доранова А.Д.

Катчы:



Базарбек к.У.